



ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023-жылдын 19-октябры, № 555

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн интеллектуалдык
менчик чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1, 9, 10, 22 жана 54-беренелерин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-августундагы № 520 “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышы “белгилери” деген сөздөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

2) преамбула “белгилери” деген сөздөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө жободо:

– преамбуланын экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Бул Жобо “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип



ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2023 года № 555

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики
в сфере интеллектуальной собственности

В целях реализации статей 1, 9, 10, 22 и 54 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О реализации Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 24 августа 2000 года № 520 следующие изменения:

1) в наименовании после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

2) в преамбуле после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

3) в Положении об общеизвестных товарных знаках в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» и регулирует отношения, связанные с признанием в Кыргызской Республике общеизвестных товарных знаков.»;

– в пункте 4 слова «общеизвестных товарных знаков» исключить;

чыккан жана Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилерди таанууга байланышкан мамилелерди жөнгө салат.”;

– 4-пункттагы “жалпыга белгилүү товардык белгилердин Реестрине” деген сөздөр “Реестрге” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 7-пункттун төртүнчү абзацындагы “дүйнөлүк рынокто” деген сөздөрдөн кийин “, анын ичинде Интернет тарамында жана домендик аталышта” деген сөздөр менен толукталсын;

– 9-пунктта:

биринчи абзац “кызыкдар адамдын” деген сөздөрдөн кийин “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 22-беренесинин 1-бөлүгүндө жана 23-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн” деген сөздөр менен толукталсын;

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Жалпыга белгилүүлүккө талапкер болгон товардык белги менен катталган товардык белгинин ортосунда талаш келип чыккан учурда каттоосу күмөн туудуруп жаткан товардык белгинин катталгандыгы жөнүндө маалыматтар расмий жарыяланган күндөн тартып беш жылдан кечиктирбестен Апелляциялык кеңешке арыз берилүүгө тийиш.”;

– 10-пунктта:

биринчи абзацтагы “мүмкүн” деген сөз “керек” деген сөзгө алмаштырылсын;

экинчи абзац “рыноктогу абалы,” деген сөздөрдөн кийин “бул товарларды сатуунун же кызматтарды көрсөтүүнүн көлөмү” деген сөздөр менен толукталсын;

тогузунчу абзац “товардык белгинин” деген сөздөрдөн мурда “жылдык финансылык отчеттордо камтылган маалыматтарга ылайык” деген сөздөр менен толукталсын;

– 11-пунктта:

тогузунчу абзац “билдирилген товарлар,” деген сөздөрдөн кийин “алар товардык белгини кандай баалашат (жакшы белгилүү, белгилүү, аз белгилүү, белгилүү эмес); ким бул товардык белгинин укук ээси жана ушундай товардык белги менен маркаланган товарды өндүрүүчү болуп саналат” деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын:

“– суралгандардын максималдуу саны чектелбейт, ал эми минималдуусу, эреже катары, республикалык маанидеги Бишкек жана Ош шаарларында 500дөн жана ар бир башка калктуу конушта 125тен кем болбоого тийиш. Сурамжылоо облустук маанидеги бдан кем эмес шаарды камтышы керек.”;

– 13-пунктта:

биринчи абзацтагы “төрт” деген сөз “үч” деген сөзгө алмаштырылсын;

– абзац четвертый пункта 7 после слов «на мировом рынке» дополнить словами «, в том числе в сети Интернет и в доменном имени»;

– в пункте 9:

абзац первый после слов «заинтересованного лица,» дополнить словами «указанного в части 1 статьи 22 и в части 1 статьи 23 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае возникновения конфликта товарного знака, претендующего на общеизвестность, с зарегистрированным товарным знаком заявление должно быть подано в Апелляционный совет не позднее пяти лет с даты официального опубликования сведений о регистрации товарного знака, чья регистрация ставится под сомнение.»;

– в пункте 10:

в абзаце первом слово «могут» заменить словом «должны»;

абзац второй после слов «секторе экономики» дополнить словами «, объем реализации этих товаров или предоставления услуг»;

абзац девятый после слов «товарного знака» дополнить словами «в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах.»;

– в пункте 11:

абзац девятый после слов «товарный знак» дополнить словами «, как оценивают они товарный знак (хорошо известный, известный, малоизвестный, неизвестный); кто является правообладателем данного товарного знака и производителем товара, маркированного таким товарным знаком.»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«– максимальное количество опрошенных не ограничивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 500 в городах республиканского значения Бишкек и Ош и не менее 125 в каждом другом населенном пункте. Опрос должен охватывать не менее 6 городов областного значения.»;

– в пункте 13:

в абзаце первом слово «четырёх» заменить словом «трех»;

в абзаце четвертом слово «шести» заменить словом «трех»;

– пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. В случае подачи в Апелляционный совет возражения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего Положения Апелляционный совет при наличии признаков, указанных в пункте 18 настоящего Положения, выносит решение об удовлетворении возражения о признании товарного знака общеизвестным на

төртүнчү абзацтагы “алты” деген сөз “үч” деген сөзгө алмаштырылсын;

– 14-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“14. Апелляциялык кеңешке ушул Жобонун 9-пунктунун экинчи абзацына ылайык каршы пикир берилген учурда Апелляциялык кеңеш ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн белгилер бар болсо, товардык белгини Кыргыз Республикасынын аймагында жалпыга белгилүү деп таануу жөнүндө каршы пикирди канааттандыруу, аны Реестрде каттоо жана талаштуу товардык белгини каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечим чыгарат.”;

– төмөнкүдөй мазмундагы 15¹- пункт менен толукталсын:

“15¹. Апелляциялык кеңештин товардык белгини жалпыга белгилүү деп таануудан баш тарткан чечимин жокко чыгаруу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргендигине байланыштуу товардык белги жалпыга белгилүү товардык белги деп таанылышы мүмкүн. Кыргызпатент аны Реестрде каттайт, күбөлүк берет жана бир айдын ичинде расмий бюллетенге маалыматтарды жарыялайт.”;

– төмөнкүдөй мазмундагы V бөлүм менен толукталсын:

“V. Жалпыга белгилүү товардык белгини укуктук коргоону токтотуу

19. Жалпыга белгилүү товардык белги ушул Жобонун 7, 8 жана 8¹-пункттарында көрсөтүлгөн белгилерин жоготкон учурда Апелляциялык кеңештин чечими менен жалпыга белгилүү товардык белгини укуктук коргоо токтотулат.”.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы № 94 “Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбулада:

“Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 89-статьясына,” деген сөздөр алып салынсын;

“тейлөө белгилери” деген сөздөрдөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

2) 2-пункттагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигине” деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартибинде:

– 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

территории Кыргызской Республики, регистрации его в Реестре и аннулировании регистрации конфликтующего товарного знака.»;

– дополнить пунктом 15¹ следующего содержания:

«15¹. Товарный знак может быть признан общеизвестным товарным знаком в связи с вступлением в законную силу решения суда об отмене решения Апелляционного совета, которым отказано в признании товарного знака общеизвестным. Кыргызпатент регистрирует его в Реестре, выдает свидетельство и публикует сведения в официальном бюллетене в течение одного месяца.»;

– дополнить разделом V следующего содержания:

«V. Прекращение правовой охраны общеизвестного товарного знака

19. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по решению Апелляционного совета в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных пунктами 7, 8 и 8¹ настоящего Положения.».

2. Внести с постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний» от 13 февраля 2006 года № 94 следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «со статьей 89 Гражданского кодекса Кыргызской Республики,» исключить;

после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

2) в пункте 2 слова «Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами «Государственному агентству интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики»;

3) в Порядке использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»»;

– в пункте 7 слова «Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской

“1. Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби (мындан ары – Тартип) “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.”;

– 7-пункттагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пунктун экинчи абзацындагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 9-пунктта:

биринчи абзацындагы “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясында” деген сөздөр “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинде” деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

– 10-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“10. Ушул Тартиптин 6, 7-пунктарында каралган документтер келип түшкөндө экспертиза он иш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын товардык белгиге киргизүүгө мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө корутунду чыгарат (мындан ары – экспертизанын корутундусу).”;

– 14-пункттагы “Кыргызпатенттин” деген сөз “экспертизанын” деген сөзгө алмаштырылсын;

– 15-пункттагы “Эксперттик корутундуну” деген сөздөр “Экспертизанын корутундусун” деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы № 26 “Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катары колдонуу тартиби жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) аталышы “тейлөө белгилерин,” деген сөздөрдөн кийин “географиялык көрсөтмөлөрдү,” деген сөздөр менен толукталсын;

2) преамбулада:

“белгилери” деген сөздөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

Республики» заменить словами «Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики»;

– в абзаце втором пункта 8 «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

– в пункте 9;

в абзаце первом слова «статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» заменить словами «статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

абзац второй признать утратившим силу;

– пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При поступлении документов, предусмотренных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, экспертиза в течение десяти рабочих дней выносит заключение о возможности или невозможности включения в товарные знаки официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на их основе слов и сочетаний (далее – заключение экспертизы).»;

– в пункте 14 слово «Кыргызпатента» заменить словом «экспертизы»;

– в пункте 15 слова «экспертного заключения» заменить словами «заключения экспертизы».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса сети «Интернет»» от 31 января 2007 года № 26 следующие изменения:

1) в наименовании после слов «знаков обслуживания,» дополнить словами «географических указаний,»;

2) в преамбуле:

после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаний»;

после слов «обслуживания,» дополнить словами «географических указаний и»;

3) в пункте 1 после слов «обслуживания,» дополнить словами «географических указаний,»;

4) в Порядке использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса сети «Интернет», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в наименовании после слов «обслуживания,» дополнить словами «географических указаний,»;

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

“белгилерин,” деген сөздөн кийин “географиялык көрсөтмөлөрдү жана” деген сөздөр менен толукталсын;

3) 1-пункттагы “белгилерин,” деген сөздөрдөн кийин “географиялык көрсөтмөлөрдү,” деген сөздөр менен толукталсын;

4) жогоруда аталган токтомо менен бекитилген Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катары колдонуу тартибинде:

– аталышы “белгилерин,” деген сөздөн кийин “географиялык көрсөтмөлөрдү,” деген сөздөр менен толукталсын;

– 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, географиялык көрсөтмөлөрдү, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катары колдонуунун тартиби (мындан ары – Тартип) “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26, 46-беренелерине ылайык иштелип чыккан жана товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, географиялык көрсөтмөлөрдү, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө, анын ичинде домендик ысымда дарек катары жана даректештирүүнүн башка ыкмаларында Кыргыз Республикасынын аймагында колдонуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.”;

– 2-пунктун үчүнчү абзацындагы “Интернет” түйүнүндө” деген сөздөн кийин “, анын ичинде домендик ысымда” деген сөздөр менен толукталсын;

– 3-пункттагы “белгилерине,” деген сөздөрдөн кийин “географиялык көрсөтмөлөргө,” деген сөздөр менен толукталсын;

– 4-пунктта:

“ээлеринин” деген сөз “укук ээлеринин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

“ээсинин” деген сөз “укук ээсинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 5-пунктта:

“ээсинин” деген сөз “укук ээсинин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

“ээлеринин” деген сөз “укук ээлеринин” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 9-пунктта:

экинчи абзацтагы “ээси” деген сөз “укук ээси” деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацтагы “ээсинин” деген сөз “укук ээсинин” деген сөздөргө алмаштырылсын.

«1. Настоящий Порядок использования товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса в сети «Интернет» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 26, 46 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» и регулирует отношения, связанные с использованием на территории Кыргызской Республики товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний, наименований мест происхождения товара и фирменных наименований в качестве адреса в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.»;

– абзац третий пункта 2 после слов «в сети «Интернет»,» дополнить словами «в том числе в доменном имени.»;

– пункт 3 после слов «обслуживания,» дополнить словами «географические указания,»;

– в пункте 4:

слово «владельцев» заменить словом «правообладателя»;

слово «владельца» заменить словом «правообладателя»;

– в пункте 5:

слово «владельца» заменить словом «правообладателя»;

слово «владельцев» заменить словом «правообладателя»;

– в пункте 9:

в абзаце втором слово «владельцем» заменить словом «правообладателем»;

в абзаце третьем слово «владельца» заменить словом «правообладателя.»

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года № 747 следующие изменения:

в Порядке аттестации и регистрации патентных поверенных, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в абзаце втором пункта 4 слово «года» заменить словами «шести месяцев»;

– абзац третий пункта 12 после слова «жалобы» дополнить словом «любых»;

– в пункте 14:

абзац первый после слова «подает» дополнить словами «лично, по почте, по электронной почте»;

абзац третий после слова «высшем» дополнить словом «профессиональном»;

– дополнить пунктом 20¹ следующего содержания:

«20¹. Аттестационный экзамен проводится очно или в случае необходимости в формате видеоконференцсвязи (онлайн).»;

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 “Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибинде:

– 4-пункттун экинчи абзацындагы “жылдын” деген сөз “алты айдын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 12-пункттун үчүнчү абзацындагы “карата” деген сөздөн кийин “кайсы болбосун” деген сөздөр менен толукталсын;

– 14-пунктта:

биринчи абзац “жөнүндө” деген сөздөн кийин “жеке өзү, почта аркылуу, электрондук почта боюнча” деген сөздөр менен толукталсын; үчүнчү абзац “жогорку” деген сөздөн кийин “кесиптик” деген сөз менен толукталсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 20¹-пункт менен толукталсын:

“20¹. Аттестациялык экзамен түздөн-түз же зарыл болгон учурда видеоконференциялык байланыш (онлайн) форматында өткөрүлөт.”;

– 22-пункттун экинчи абзацы “негизде” деген сөздөн кийин “же компьютердик тестирилөө ыкмасы менен” деген сөздөр менен толукталсын;

– 28-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“– товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары.”;

– 1, 2-тиркемелер ушул токтомдун 1, 2-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 634 “Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында “Манас” терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбула “белгилери” деген сөздөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

2) 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигине жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине өз компетенцияларынын чегинде товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, географиялык көрсөтмөлөрдө, юридикалык жактардын аталыштарында “Манас” терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкалыштарын пайдалануу жөнүндө маселелерди чечүүгө укук берилсин.”;

– абзац второй пункта 22 после слова «основе» дополнить словами «или методом компьютерного тестирования»;

– абзац четвертый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«– товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования места происхождения товаров»;

– приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению.

5. Внести с постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка использования в товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях юридических лиц термина «Манас» и образованных на его основе слов и сочетаний» от 25 сентября 2012 года № 634 следующие изменения:

1) в преамбуле после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаний»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Предоставить право Государственному агентству интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Министерству юстиции Кыргызской Республики в пределах своей компетенции решать вопросы об использовании в товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях, наименованиях юридических лиц термина «Манас» и образованных на его основе слов и словосочетаний.»;

3) в Порядке использования в товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях юридических лиц термина «Манас» и образованных на его основе слов и сочетаний, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– преамбулу после слова «обслуживания» дополнить словами «, географических указаний»;

– в пункте 4 после слова «уполномоченный» дополнить словом «государственный»;

– в пункте 6:

в абзаце первом слова «статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» заменить словами «статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

абзац второй признать утратившим силу;

– в пункте 7:

слова «экспертное заключение Кыргызпатента» заменить словами «заключение экспертизы»;

слова «(далее – экспертное заключение)» заменить словами «(далее – заключение экспертизы)»;

– в пункте 8 слова «экспертных заключений» заменить словами «заключения экспертизы»;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында “Манас” терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартибинде:

– преамбула “белгилери” деген сөздөн кийин “, географиялык көрсөтмөлөр” деген сөздөр менен толукталсын;

– 4-пункт “ыйгарым укуктуу” деген сөздөрдөн кийин “мамлекеттик” деген сөз менен толукталсын;

– 6-пунктта:

биринчи абзацтагы “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинде” деген сөздөр “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинде” деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

– 7-пунктта:

“Кыргызпатенттин эксперттик корутундусу” деген сөздөр “экспертизанын корутундусу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

“(мындан ары – эксперттик корутунду)” деген сөздөр “(мындан ары – экспертизанын корутундусу)” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пункттагы “эксперттик корутундуларды” деген сөздөр “экспертизанын корутундуларын” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 10-пункттагы “эксперттик корутунду” деген сөздөр “экспертизанын корутундусу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 11-пункттагы “эксперттик корутунду” деген сөздөр “экспертизанын корутундусу” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 12-пункттагы “Эксперттик корутунду” деген сөздөр “Экспертизанын корутундусун” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 18-пункттун экинчи абзацындагы “Өкмөтүнүн” деген сөз “Министрлер Кабинетинин” деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. Бул токтом расмий жарыялаган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

**Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы**



А.У. Жапаров

– в пункте 10 слова «Экспертное заключение» заменить словами «Заключение экспертизы»;

– в пункте 11 слова «Экспертное заключение» заменить словами «Заключение экспертизы»;

– в пункте 12 слова «экспертного заключения» заменить словами «заключения экспертизы»;

– в абзаце втором пункта 18 слово «Правительства» заменить словом «Кабинета Министров».

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**



А.У. Жапаров

1-тиркеме

“1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын
интеллектуалдык менчик
жаатындагы ыйгарым
укуктуу мамлекеттик
органынын (Кыргызпатент)
жетекчисине

_____ жаран _____
(аты-жөнү)

АРЫЗ

Мени патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон өткөрүүңүздү суранамын.

Өзүм жөнүндө төмөнкү маалыматтарды билдирем:

1. Жарандыгы _____
 2. Туулган датасы _____
 3. Туруктуу жашаган жери _____
 4. Билими (кайсы жогорку окуу жайын жана качан бүтүргөн): _____

 5. Мамлекеттик жана чет тилдерди билүүсү _____
 6. Компьютерде иштей билүүсү _____
 7. Патенттик ишенимдүү өкүл катары келечектеги ишмердүүлүгүн чектөө (көрсөтүү керек: “...тышкары”, “...гана” же “чектөөсүз”) _____

 8. Азыркы учурда иштеген жери жана ээлеген кызмат орду _____

 9. Кат алышуу үчүн дарек (Кыргыз Республикасынын чегинде), мобилдик телефондун номери, электрондук почтанын дареги. _____

 10. Паспорттук маалыматтары (номери, сериясы, берилген датасы, ким тарабынан берилген) _____

- Арызга төмөнкүлөрдү тиркеймин:
Жогорку кесиптик билим жөнүндөгү дипломдун(дордун) көчүрмөсү _____ баракта.

Приложение 1

«Приложение 1

Руководителю
уполномоченного
государственного органа в
области интеллектуальной
собственности
Кыргызской
Республики
(Кыргызпатент)

от гр. _____
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в качестве патентного поверенного.

О себе сообщаю следующие сведения:

1. Гражданство _____
2. Дата рождения _____
3. Постоянное место жительства _____
4. Образование (какие высшие учебные заведения и когда окончил): _____

5. Знание государственного и иностранных языков _____
6. Владение навыками работы на компьютере _____
7. Ограничение будущей деятельности в качестве патентного поверенного (указать: «Кроме ...», «Только ..» или «Без ограничений») _____
8. Место работы и должность в настоящее время _____
9. Адрес для переписки (в пределах Кыргызской Республики), номер мобильного телефона, адрес электронной почты. _____
10. Паспортные данные (номер, серия, дата выдачи, кем выдан) _____

К заявлению прилагаю:

Копию(и) диплома(ов) о высшем профессиональном образовании, на _____ листах.

Другие документы, дополнительно характеризующие кандидата (надлежаще заверенная выписка из трудовой книжки, характеристика с места работы, содержащая сведения о характере, объемах и эффективности работы в области охраны промышленной собственности и селекционных достижений или профессионального правового представительства), если таковые имеются: _____

Талапкерди кошумча мүнөздөөчү башка документтер (белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинен көчүрмөлөр, өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо тармагындагы ишинин мүнөзү, көлөмү жана натыйжалуулугу же кесиптик укуктук өкүлчүлүгү жөнүндө маалыматтарды камтыган талапкердин иштеген жеринен алынган мүнөздөмө жана башка документтер), эгерде алар бар болсо: _____.

_____ өлчөмүндө аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жеке маалыматтарды чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндө макулдук берүү.

20__-ж. “__” _____

_____ ”.
(колу)

Документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за аттестацию в размере: _____.

Письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

«__» _____ 20__ г.

_____ ».
(подпись)

2-тиркеме

“2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын
интеллектуалдык менчик
жаатындагы ыйгарым
укуктуу мамлекеттик
органынын (Кыргызпатент)
жетекчисине

жаран _____
(аты-жөнү)

АРЫЗ

Мени патенттик ишенимдүү өкүл катары каттоону суранамын.

Өзүм жөнүндө төмөнкү маалыматтарды билдирем:

1. Жарандыгы _____
2. Туруктуу жашаган жери _____
3. Аттестациялоо датасы _____
4. Кат алышуу үчүн дарек (Кыргыз Республикасынын чегинде), мобилдик телефондун номери, электрондук почтанын дареги

5. Кат алышуучу тилдер: _____
6. Азыркы учурда иштеген жери жана ээлеген кызмат орду _____

Арызга тиркеймин:

Аттестациялоо жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечими.

_____ өлчөмүндө аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жеке маалыматтарды чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндө макулдук берүү.

20 __-ж. “__” _____

_____ ”.
(колу)

Приложение 2

«Приложение 2

Руководителю
уполномоченного
государственного органа в
области интеллектуальной
собственности Кыргызской
Республики
(Кыргызпатент)

от гр. _____
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать меня в качестве патентного поверенного.

О себе сообщаю следующие сведения:

1. Гражданство _____
2. Постоянное место жительства _____
3. Дата аттестации _____
4. Адрес для переписки (в пределах Кыргызской Республики), номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

5. Языки, на которых буду вести переписку: _____
6. Место работы и должность в настоящее время _____

К заявлению прилагаю:

Решение аттестационной комиссии об аттестации.

Документ, подтверждающий уплату установленной пошлины за регистрацию в размере _____.

Письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

«__» _____ 20__ г.

_____ ».
(подпись)